

## Китеттин аталыш сыры

...Анда мен аскерде элем. Тээ Ыраакы Чыгышта. Владивосток шаарында. Бир жарым жыл кызмат өтөп койгом. Аскер жана ыр деген эки түшүнүк өз ара асман менен жердей айырмалангандыктан, албетте, мен ыр жазмак түгүл, ыр аскерге чейинки эң кымбат эрмегим экенин кәэ-кәэде эстеп коюп, аскерден кийин да жашоомдун максатына айлангысы бардыр деп үмүттөнүп коюп жүргөн кербезим. Анан эле күндөрдүн бир күнүнүн түнүндө батальон боюнча дежур болуп отурганымда өзүнөн-өзү эле көңүлүм эргип, жандуйнөмдө ырдын ыргактары дирилдей баштабаспы!

Өзүм тан калып коём, мага не болуп атат деп... Өзүмдү шылдыңдал коём, ыр жазганды сага ким койду деп... Өзүмдү өзүм демдентип да коём, баары бир жазышың керек эле деп...

Көптөн кийин, муз доорунар арылгансып балкып-көөлгүгөн көөдөнүмдөн уч куплет ыр көрдүм. Мааниси мындаи: көңүлүмдө көптөгөн ойлор бар эле, аларды сааты чыккан маалда ыр кылып жазышым керек эле, эми күттүргөн эргүүм келип калды эле, адамдардан качып ээн жакка кетип бараттым эле, көздөгөн ырым жазылмайынча кайра келбейм, көрушкөнчө жакшы калгыла, адамдар... Аты – «Утурумдук коштошуу» эле...

Сын көз менен карап көрсөм, ырдын мазмуну, техникасы, көркөм сөз каражаттары өз-өз ордунда эле сыйктанат.

Мен ошондо, балалуу болбой жүрүп балага жеткендей кубанычка кабылдым. Көптөн бери жазбай жүрүп жазган ырымдын аты менен кийин ыр китешимди атоону чечтим. Жана да, мындан ары жазчу ырларды көңүлдү күүгө келтирип туруп анан гана жазып жүрөйүн деп өзүмө-өзүм убада бердим. Ал убадамды аткарууга алым жетиштинче аракеттенип жүрүп акыры ыр жыйнак чыгаруу маалы жеткенде, тилекке каршы, китеттин аталышынан корко баштасам болобу! «Утурумдук коштошууда» го ыр жазуу учун адамдар менен убактылуу коштошупсун, бирок кандайдыр себептерден улам ыр жазуунун өзү менен коштошуп калып жүрбө, эргулум?» – деген суроо көңүлдү эзэ баштабаспы! Анан кыйла жыл бою ичимен эзилип коркуп жүрө бербедимби?

Акыры ал сезимге көнүп кеттим. Коркуу экени билинбей калды. Анын үстүнө, коркуу учун себеп жоктугун түшүндүм: эгер мен чыгармачылыкка адал, ак мамиле кылсам, анда, өмүр бою эргүүдөн, ырдан кол жуубачудаймын да, кокус эле он жолдон тайсам, анда, майнапсыз өмүр сүрүп тим болчудаймын.

Баары өзүмө байланыштуу экен. Ошон үчүн дээрлик үч жыл бою корккон сезимди жеңип, ыр жыйнакты «Утурумдук коштоштуу» деп атаганга батындым. Айтмакчы, кийинкисин «Үзүлгөн эргүү» деп атайм шо. Аны көрө жатабыз. Эмнеси болсо да, эсен-аман жүрө береличи...

Жумадин Кадыров

Махабаттын муңдуу саптары

\*\*\*

Сүйүнүн сөзү ыр тура,  
Сүйүнүн өзү ыр тура.  
Сүйүгө эми кулдук ур,  
Сүйүдөн эми ыр сура...

\*\*\*

Сүйгөнү бар деп айтышты... Турдум теңселип,  
Суук кабар кетти жүрөктү, жанды эңшерип.  
Өзүмдү мынча жоготпойт элем,

жигитин

бактылуу сени кылаарын билсем менчелик.

Сүйгөнүн тандоо ар кимдин жеке ишиби.  
(Сүйүчү жагы адамдын сырт же ичиби?)  
Бүт өмүр бою көрбөсмүн эми өзүндөй –  
Өз эрки менен бактысыз болгон кишини.

Ойлонбой жүрүп оңолгус болуп жаңылдың.  
Оорутпай жеген ооруга чындал кабылдың.  
Өзүң өзүң өч болуп жүргөн окшойсуң,  
Өзүндөн өзүң өчүндү эми алып тын.

Кезигип сага... Кол жетпей өксүп калыпмын,  
Кечейин мен да кейиштүү күнүп карыптын.

\*\*\*

Бир келет өмүр... Бактымды таппай күйөмбү?  
Башканы дагы сенчелик арзып сүйөмбү?  
Курулуп калган тагдырың менен ишим жок,  
Качырып сени, кул кылгым келет күйөңдү.

Тийбесин үчүн а бирок сага залалым,  
Тынчтыгы үчүн тынчтыкка жетпес санаамдын,  
Күйөөндү жибер, өлтүрүп мени кеткенге,  
Ачыгы: сенсиз жашоодон тойдум тажадым.

Канчалык кыйын абалда турам... Түшүнсүн.  
Канкордун ишин кыйылбай, коркпой бүтүрсүн.  
Антпесе, анда аргасыз мажбур боломун,  
Барууга сенин бүлөңө, болуп үчүнчүн.

Жүрөктүн чырын акылга салуу аркылуу,  
Үчөөбүз бирдей болобуз, балким, бактылуу.

\* \* \*

«Жыл өткөн сайын кечигет неге үйлөнүүн?  
Жубайың болуп албайт не арзып сүйгөнүн?» –  
деп мени аяп сурашат курбу-курдаштар, –  
Жаштыгың өтүп жапжалгыз калып жүрбөгүн.

Сүйүүгө го мен көбүнөн эрте кириштим,  
Соңуна бирок чыкпадым улуу үмүттүн.  
Үйлөнүү түгүл, ойлонуу аны жөн гана,  
Канчалык мага оордутун кайдан билишсин.

Кыялда гана кыз менен жашап жүргөнгө,  
Каттоосуз жана никесиз өмүр сүргөнгө,  
Каарына кудай алды да мени айдады,  
«Аялсыз кал» деп аталчу ыраак сүргүнгө.

Көргөндөр мени болушаар менден чечкиндүү,  
Сүйүүгө чабуул койушаар менден эпкиндүү.

\*\*\*

Эсиме эпкин тийгендей жүрөм эндирип,  
Элесин анын эсиме сактап, энчилип...  
Эч качан мындай тагдырга жетmek эмесмин,  
Эшитпей койсом бир ооз бул кепти келжирек:

«Жүрөгүн тандап, жалынып, арбап сүйгөнгө,  
Акылың болсо атайы эле үйлөнбө.

Сүйүүндүн баркын сактайсың – ошол зор бакыт  
Билесиң аны күйүткө жаның күйгөндө».

...Күнү да түнү көз жашым көлдөп акты го.  
Күйүтүм көктү көшөгө болуп жапты го.  
Сүйгөнгө жетпей сүйүүндү сактап калганча,  
Сүйгөнгө жетип, сүйүүндү булгоо — бакты го...

...Эшитпей калсам бир ооз бир кепти келжиrek,  
Жар кылып аны жашабайт белем элжиrep...

\*\*\*

Жадымда жургөнсүн,  
Жатталган курандай.  
Көзүмдө күйгөнсүн,  
Канбаган кумардай.  
Жетүүгө үндөдүн,  
Жаңырган ураандай.  
Сакталдың жүрөктө,  
Сактоочум – тумардай.  
А бирок торума  
Түшпөдүң улардай.  
Күйүткө туруштук  
Берип мен туралбай,  
Жашоомдон кечемин –  
Жарылам урандай.

\*\*\*

Чала жан сыяктанып жүдөп жүрдүм.  
Чала өчкөн чычаладай түтөп күйдүм.  
«Жок» деген жообуң октон катуу тийип,  
Чыдабай касым тигип күчөп сүйдүм.

Кыялды Күн нурунан күлүк кылдым.  
Жибийт деп кыз жүрөгү үмүт кылдым.  
«Жообумду жүз жылда да өзгөртпэйм», – деп  
Оюмду ойроттордой булук кылдың.

Армандуу махабаттын тыянағын,  
Армандуу үшкүрүнүп чыгарамын.

Ал сүйүүм менен балким үлгүрмөкмүн,  
Сүйгөнгө сенден башка кыздын баарын.

\*\*\*

Төрт жылдан кийин кайрылып неге келди деп,  
Таң калбай мага, күлсөңчү, аччы кабагың.  
Качырып сени кетейин деген оюм жок,  
Билгени келдим жанымдын гана кабарын.

Себеби, сенсиз жүре албай, жаным сен жакка,  
Кеткендөн кийин қаңғырап денем бош калган.  
Акыры анык түбүнө сүйүү жетти деп,  
Айрылып менден агайын-тууган, дос калган.

Өзүмдү чанып, өзүңө жаным ашыгып,  
Үстүңө келсе сабаалап учкан күш болуп.  
Үндөбөй койдуң үйүндүн туурун көрсөтүп,  
Корооңо конду. Сагаалап калды ит болуп.

Билмексен болуп бөлбөдүң көңүл анда да,  
Алаксып абдан күнүмдүк оокат, ишиңе,  
Арданган жаным айланып кетип абага,  
Андатпай сага ағылып кирди ичиңе.

Билбейсің бирок дененде эки жан барын,  
Буйруктан болуп боюңа бүткөн эгиздей.  
Бирөөсү анын башынан эле өзүңкү,  
Беркинин ээси мен әлем. Келдим мен изде...

Уруксат берчи. Үйүңө үч күн түнөйүн.  
Көндүрсө жаным кетүүгө кошо түгөйүн,  
Апкетем... Эгер өтпөсө тили баш тартам,  
Төрт жыл да кеппи. Түбөлүк жансыз жүрөйүн!.

## ӨКҮТ ЫРЫ

Сүйөм сени, сүйөм Құндөй көктөгү,  
Сен күткөндөй сүйүүм жалп деп өчпөдү.  
Өөрчүп-өөрчүп улуу өрткө айланып,  
Өмүрүмдүн гүлгүн кезин өрттөдү.

Ак сүйүүнүн шек келтирбей салтына,  
Ардактасак, жетээр болсок баркына,  
Экөөбүздү сезмек эмес тозоктой,—  
Экөөбүздөн качмак эмес бакты да.

Эми билдим: сүйүүлөрдү таптаза,  
Эзелтеден кайгы-капа баспаса,  
Азыркыдан адамдар да бактылуу, —  
Азыркыдан дүйнө болмок башкача.

...Өкүт ыры чын сырымдай сезилсе,  
Эт жүрөгүң эңшерилип эзилсе,  
Өтүнөрүм: абалымды түшүнүп,  
Кайрыла көр, мен тириүүмдө кечикпе...

### **СҮЙБӨГӨНДҮГҮҢ ҮЧҮН ЧЕКСИЗ СҮЙӨМ**

Сүйүүгө жол бербейби намыс-арың,  
Комета сындуу кайткан, алыштадың.  
Табына сага деген сезимимдин,  
Тамшанып жылышты тааныштарым.

Күн нуру жылытпаган айнектейим,  
Күкүккө издеттирген Зейнептейим.  
Антсе да атын дагы аяр атап,  
Алтынды сактагандай аздектээrim.

Күзүндө шамал күүгөн жалбыракка,  
Көңүлүң бөлбөгөнсүп, ...жалдыратпа...  
Мен сени өзүмдөн да  
артык сүйөм

Сен мени сүйбөй  
кара жанды бакпа.  
Түшүмө кирбей калсаң түндөн корком,  
Өзүндү унтууучу күндөн корком.  
Сүйбөгөндүгүң үчүн чексиз сүйөм,  
Билбеймин кантээримди сүйгөн болсоң.

## **САНАА ЖЕТПЕС КЫЗГА**

Артындан ээрчип жүрүп сага жетпей,  
Ал турсун азыр күлүк санаам жетпей,  
Турмуштун башка салган оор жүгүнөн,  
Тумчугуп бараткансыймын аба жетпей.

Энчиндей ээлептирсиң жаш чагымды,  
Сүйө албай койдум сенден башка кызды.  
Жаза албай койдум канча тырышсам да,  
Сен жөнүндөгү ырдан башка ырды.

Үрдаймын кайрып ырдын кайырмасын,  
Үйлаймын сөгүп ыйдын кабыргасын.  
Бактылуу болгон менен болбогондун,  
Билбекендигиң үчүн айырмасын.

## **ЖАШОО ЖОК МАГА СЕНИН ЖАРЫҢ БОЛБОЙ**

Буулугуп айлам таппай куруп келем.  
Бөрүдөй жараат алган улуп келем.  
Бир ооз сөз айтып мени унут деген,  
Бууланып кеткенсидин булут менен.  
Тецирим ыраа көргөн тециң болбой,  
Тепселип кала бердим темир жолдой.

Тажабай тармал чачым тарай берем.  
Таарынсам деле сени самай берем.  
Кантейин кайгым ырбап канай берем.  
Жырткычтай жараатымды жалай берем.  
Сүйүмдү кенебедиң кордоочумдай,  
Көңүлдү ээлебедиң колдоочумдай.

Бир ооз сөз айтып мени унут деген,  
Бууланып кетсең дагы булут менен,  
Изинди суутпай издеп табам дегем,  
Издеймин тен жарышып шамал менен.  
Жалдырап кантип калам жарым жолдо,  
Жашоо жок мага сенин жарың болбой.

## ТҮБӨЛҮК ТҮГӨНБӨС КАЙГЫ

Ала элегимде эле жар кылып,  
Ажырашып... Сенден эрте айрылып...  
Алатаого тең келээр ал арманды,  
Түгөтө албай койбодумбу кайгырып.

Бешенеме жазган ушул деп көнүп,  
Бара-бара унтуууңу эп көрүп,  
Бел байлладым жек көрүүгө өзүндү, –  
Жашай албай койдум бирок жек көрүп.

Жигиттик от жанбай калды көзүмдө,  
Жигер, демим калбай калды өзүмдө.  
Аянбастан мени өкүм кылышың,  
Арман аттуу ажалдан оор өлүмгө.

Түбөлүккө түгөтө алгыс кайгырып,  
Күйүтүм бар, калгам сенден айрылып...

\*\*\*

Төрөлөөрү менен дүйнөгө,  
Бир уул, бир кыз, – эки чүрпөгө,  
Касиеттүү сүйүү кудайы,  
Бир сүйүнү арнайт атайы...

Кийин алар сүйүү аркылуу,  
Бири-бирин издеп, кезигип.  
Болсун үчүн эң бир бактылуу,  
Жашоо жалаң жыргал сезилип.

...Таппагандар издеп, сүйөөрүн,  
Калышат да кудай каарына,  
Кайгы, ыйга түтөп күйөөрүн,  
Эскертеин мен да баарыңа...

\*\*\*

Сабырдуулук менен зарыгып,  
Күткөн элем, күткөм. Эмиби,  
Айтып бүткүс менде жаңылык:  
Кезиктирдим сүйүм перини.

Буга чейин жүрүп көрүшпөй,  
Сагынышып дагы калганга.  
Турмак белек эми өбүшпой,  
Сүйүштүк го алгач биз анда.

\*\*\*

Оозум кудум жаа сымак,  
Сан жебедей сөздөрүм.  
Кана, кимди «атсам» деп,  
Мээлэйт «мерген» көздөрүм.

Сүйүгө малган «жебени»,  
Жаңылттым сага айым кыз.  
Бир жараат алдың сен эми,  
Айыккыс, эч бир айыккыс...

## БЕЙТААНЫШ КЫЗГА

Көргөн болсоң көлөкөмдүн сүрөтүн,  
Сейрүк ий деп, келекелеп күлөөрсүн.  
Көргөн болсоң кебетемдин сүрөтүн,  
Купулуңа толбой кабак түйөөрсүн.  
Көргөн болсоң жандүйнөмдүн сүрөтүн,  
Жактыраарсың, балким анан сүйөөрсүн.

\*\*\*

Жердин шарын айландырып калөмү зор дептерге,  
Сан жолдорду пайдаланып барактагы сызыктай.  
Сүйүбүздөн жазбайлыбы узун тарых — эскерме,  
Сүйүлөрдүн таржымалын ким окубайт кызыкпай...

\*\*\*

Жамындым да түндү желбегей,  
Тарап жакка — күтөөр периште,  
Жөнөп кеттим шашып делбедей,  
Макулдашкан маалда келишке.

Камдуу күткөн, көрсө, пери кыз,  
Келбетин бүт түнгө оронуп.

Кезиктик эх! Эми, эми биз,  
Көнүлдөн эч кеткис бололук.

Экөөбүзгө түндү кийүүгө,  
Мезгилдин да бөлгөн убагы  
бүтүп барат.  
Башты ийүүгө  
милдеттүүбүз. Кана угалы.

Мейли жаным, мейли, кеч эми,  
Жарашса да бизге канчалық,  
Аябачы түндү, чеч эми,  
Таңды кийип кайра кайталык...

\* \* \*

Көздөрүң – кош жылдыздай балбылдаган,  
Арбачу мени гана, мени гана.  
Качандыр учуп жетем деп ишенем,  
Канатым болуп сүйүү деми гана.

Кош алмаң — эки тоодай тор тосулган.  
Мен ага жаш бүркүтчө тутулганда,  
Кааласаң мүнүшкөрдей асырап ал,  
Кай жакка бармак элем учурсаң да.

Ай далың – чалкыган кең даркан талаа,  
Азгырчу азгырыктуу көңүлүмдү.  
Бир мертем кыдырууга жетээр белем,  
Арнасам бар болгон бүт өмүрүмдү.

Чачтарың – агып түшкөн суу сыйктуу,  
А өзүң агып чыккан фонтан болуп.  
Жыл бою шоокумунду уга берип  
Кайылмын кышта кокус калсам тоңуп...

\* \* \*

Көздөрүм менин – курулган катар музейдей,  
Керемет кыздын бу сендей,  
Элесин әле көргөзмө үчүн сактагай..  
Көргөзбөйт бирок башкага!...

Кулагым менин – казылган терең ор сымак,  
Камалып анда олтурат,  
Каралап сени коуюга дайым дайын сөз, –  
Каңгыган ушак-айың сөз.

Жүрөгүм гана жүгөңсүз аттай бош турат.  
Жанында эч ким жок турат.  
Жылоосун тосуп, жалооруп карап жан-жагын,  
Жадабай күтүп жалжалын.

Жүрөгүм гана үңкүрдәй ээсиз ээн турат,  
Ардагым качан чәэн кылат?  
Аюудай болуп алты ай соргон таманын,  
Сүйүмдү соруп а менин...

\*\*\*

Бүгүнкү таап келген олжо сымак,  
Алдыңа төккөн менен сырларымды,  
Айтылбай сезимдерим ойдо турат, –  
Айтууга сөз таба албай турғаным бу.

Эңчибиз – ак сүйүнүн керемети,  
Эргитип, эсеп-ченсиз жардам кылып,  
Оргуштап жаштық кездин делебеси,  
Айкашып, бир жан болуп калгансыдык.

Ашкансып Алатоону, сан-миң белди,  
Аянуу, тартынууну жеңдик эми,  
Сөз менен туонтулгус сезимдерди,  
Төгүүгө денеге әрк бердик эми...

\* \* \*

Жалбырттап отко күйгөндөй.  
Сүйбөгөм сени сүйгөндөй.  
Көөдөнгө сыйбай ак сүйүм,  
Чубалат көккө сүйлөмдөй.

Жаштыкты сарптап бүтүндөй,  
Чубалтып жазып бүтүрбөй,

Узара берген сүйлөмгө,  
Жаңырган ай бир үтүрдөй.

Андан да узап кетүүчү,  
Тартылуу күчтөн өтүүчү, –  
Асманга жетчу сүйлөмдүн,  
Ак жылдыз болот чекити.

...Арзып мен сени сүйгөндө,  
Жалбыртташ жаштык күйгөндө,  
Арандан сыйдың ардагым,  
Асманга жетчу сүйлөмгө...

## АЙДЫН АРМАНЫ

(Асманда Айдын арманын,  
Айдан да сулуу кыздарга.  
Атайы жазып арнадым).

Кечигип кәэде ашыгып,  
Күндүн да түндүн баркына,  
Жеталбай мен – Ай,  
Мезгилдин,  
Каарына мөгдөп калдым-аа.

Жаңырган, толгон кезимди  
Жандыrbай толук күн же түн.  
Ал учур өттү.  
Эмиби,  
Жанбай да калгам. Мөгдөймүн.

Аттигин, таңдан Күн жандай,  
Сулусу болуп суйкайып.  
Батканга дейре бир жанбай...  
Ал кездер болду, оо кайып.

Болбосо жанып кечинде,  
Марал бир болбой маңкайган,  
Жайнаган жылдыз ичинде...  
Кайрылсын ал кез, оо кайдан.

...Мөгдөгөн Айдын арманы,  
Мезгилдин оюн арбады.  
Кайрадан аяп, кечирип,  
Дагы бир ай өмүр арнады...

## АЙЧУРӨК

Адашып жерде ай жүрөт,  
Аралап элди жай жүрөт.  
Асманга алыш кетүүгө,  
Ашыгын издең ар мүнөт.

Адашкан ай – сенсиң, Айчурөк!  
Жүрөгүм сага жай, түнөк.  
Таалайга чексиз тунайын,  
Түбөлүккө кал түнөп...

## НУР

Тааныштың Нур деп айтып ысымыңды,  
Тамшантып, ташкындатып кызыгуумду.

Жымыңдал түндө жанган,  
Жылдыздын нурусуңбу?  
Же андан жылуусуңбу?  
Же андан улуусуңбу?  
Көңүлдү арууланттың,  
Көп көйгөй унутулду.

Жанында турган учүн жаңыргансыйм,  
Жомоктун дүйнөсүнө кабылгансыйм.

А балким, асмандағы,  
Айдын ак нурусуңбу?  
Же андан тунуксуңбу?  
Же андан сулуусуңбу?  
Жамалың жүрөгүмө,  
Жалындуу сүйүү сунду.

Жетишпей жүргөн сага кезикчү күн,  
Кезиктим... Телегейим тегиз бүгүн.

Чын айтам: Нур аттуу кыз,  
Чеги жок сулуу эле.  
Чын айтам: көктө Күндүн,  
Күмүштөй нуруу эле.  
Ааламга ағызбастан.  
Ал нурду куру эле.  
Максатым: жолун бөгөп,  
Мен жакка буруу эле...

\* \* \*

Азгырылбай бажырайган гүлдөргө,  
Арасынан ширелүүсүн тандаган,  
Катылганды чагат экен аары да,  
Биз өткөргөн эң ажайып түндөрдө  
Тунук назын, аруу сөзүн арнаган,  
Сүйгөн сулуум ызалыктын каарына,

Азгырылып, әкиленип таарынса,  
Көрбөйсүң деп жаман, жалгыз ырынча,  
Этеп-септеп уйкаштыкка чиркелген.  
Алтабына ысып-күйүп жайында,  
Ызгаарына үшүп-тоңуп кышында,  
Кайың сындуу турдум, ёсчу бир жерден.

Сүйгөнүм ай, токтотом деп ыйынды,  
Жубатуучу убадамды издеңмин.  
Ошол тунук көз жаштарың аркылуу,  
(Сүйгөндүгүң белгисидир чыныгы,)  
Таарынычты ағызганын билбепмин,  
Кечирипсиз... Колуң мага артылуу...

## БИР БЕЙБАКТЫН БИР ТУНУ

Айып жок чырайында,  
Айып жок курагында  
Айыбы – жүрүшүндө –  
Жортуучу түн ичинде.

Зордолуп жатты сойку:  
Кор болуп кыз намысы,  
Кор болуп таттуу уйку,  
Кор болуп бут баарысы.

Тыным жок түнү бою,  
Жанчылып дene бою  
Айдалган эгин болду,  
Акталган темин болду.

Бул күндү көрмөк беле,  
Жакшы ооз кеби болбой  
Адал, ак эмгек менен.  
Жашоого эби болбой.

Алдады аны ар ким,  
Айбанча көрүп, ырас.  
Арбады аны ар түн,  
Абийри болду жылас.

...Айып жок чырайында,  
Айып жок курагында,  
Айыбы – жүрүшүндө –  
Жортуучу түн ичинде...

## ЖАНДЫН СУЛУУЛУГУ

\*\*\*

Жашоону түбөлүккө,  
Даңктоого аткандагы  
салюттай жымыңдашат,  
Жылдыздар асмандагы.

## ТҮБӨЛҮК УЗАТУУЧУЛАР

Адамзаттын жашоосунун тиреги,  
Түбөлүктүү асман эле, жер эле.

Алмустактан адамзаттын тилеги –  
Жашоо үчүн алар менен теңеле:

Көрөөр күнү, ичээр суусу түгөнүп,  
Бүтөөр мезгил акыры бир келгенче,  
Адамзатты жашоосуна түбөлүк,  
Өз алдынча узатмакчы ар пенде.

Түбөлүктүү жашоонун бул мыйзамын,  
Анан пендем, анын миң-сан жобосун,  
Улук тутуп, ыйык тутуп сыйлагын,  
Оо ошондо ыйманың ак болосуң!..

## **СҮРӨТ ЖӨНҮНДӨ ТӨРТ ҮР**

**1**

### **АҚЫРКЫ СҮРӨТ**

Сүрөтчүлөр сүрөткө,  
Далай тарткан кез өтүп,  
Ачып көздү жумганча,  
Кайран өмүр тез өтүп,

Эми Ажал – сүрөтчү,  
Өзү сени издеп таап,  
Эң акыркы сүрөттү,  
Тартканында шап кармап,

Турдуң... Түштүң... Аттигин,  
Калбай башка аргаң да.  
Кейпич менен, катыгүн,  
Көпту салдың арманга...

**2**

### **АҚЫРКЫ СҮРӨТТҮН НАРКЫ**

Сүрөтчү сан жолу тартса да,  
Сүйүнүп, пул төлөп алкоочу.  
Сүрөтүн дос менен тууганга,  
Ар качан арноочу, арноочу.

Ажалга тарттыртып соңунда,  
Акыркы сүрөттү акыркы,  
Акыга чымындай жанын да,  
Аянбай төлөшкө батынды.

### 3

#### ӨМҮРДӨГҮ ТЫНЫГУУЛАР

Сүрөт үчүн сөзсүз керек чыгынуун,  
Сүрөтчүгө атайылап кел, демек,  
тартыл. Оо ал көз ирмемдик тыныгуун,  
Кан-жаныңа кадыресе дем берет.

Көп-көп ирет сүрөткө түш чыгынып,  
Өмүр деген өтүлбөгөн жолдосун.  
Көп-көп ирет көз ирмемге тыныгып,  
Өмүр – жолдо чаалыгуулар болбосун!

### 4

#### ДАГЫ СҮРӨТ ЖӨНҮНДӨ

(*Адамзаттын ою*)

Кайра-кайра тартылууну сүрөткө,  
Качан болсо дегдегеним дегдеген.  
Кандай гана каалайм ушул мүнөттө,  
Катар туруп бир түшүүнү Жөр менен.

Анда тартаар сүрөтчүбүз Күн болуп,  
Көкмөк асман – кыйыр-чексиз баракка  
Ай-жылдызды кошо камтып биз менен,  
Ал сүрөттү мен күткөндөй жаратса...

Жанга бүткөн жалгыз ыйык сүрөттү,  
Эстеликке берем анан мезгилге.  
Сапар чегип келатпайбы чексизден,  
Элесимди ала кетсин чексизге...

## **ЖАНДЫН СУЛУУЛУГУ**

Адамдын сырткы жүзү,  
Эмне үчүн абдан сулуу?  
Турмушта бар го күзгү,  
Күзөткөн ошол көркүү.

Адамдын ички жүзү,  
Чырайлуу келбетинен,  
Жүз эсе артык сулуу,  
эмнеликтен?

Табигат болгондуктан курчаганы,  
Кайтарган сакчысындай дайым аны,  
эрээркеп,  
ар бир түркүн заты менен,  
канча ирет көз ирмелсө минутада,  
Канча ирет көз ирмелсө же бир saatta,  
ошончо текшерилген.

Күзгүнүн бет алдында,  
Дилинди көрө албайсың.  
Кадалып арт жагына,  
Сыланып жасанбайсың.

Адамдын ички жүзү,  
Чырайлуу келбетинен,  
Миң эсе артык сулуу  
эмнеликтен?

Табигат болгондуктан курчаганы,  
Кайтарган сакчысындай, дайым аны,  
эрээркеп,  
ар бир түркүн заты менен,  
Күзгүнүн арты менен,  
бир күндө көз ирмелсө, канча ирет,  
бир жылда кез ирмелсө канча ирет.  
Ошончо текшерилет.

## **СҮЙЛӨШҮҮ**

Кудай өзү чегип туруп башымдан,  
Койгон суроо белгилери – кулагым, –

Сот сыйктуу сурайт мени жашымдан.  
Чыгындым да, мен да аны сурадым:

– Жарыктыкка жаңы гана төрөлсөм,  
«Төрөлдүң не?» – Салтанаттуу сурадың.  
Темир канат балапандай торолсом,  
«Торолдуң не?» – Таң калыштуу сурадың.  
Тилим чыгып балдыр-булдур сүйлөсөм,  
«Сүйлөдүң не?» – Жалынгандай сурадың.  
Ак-караны өз алымча таанысам,  
«Тааныдын не?» – Таарынгандай сурадың.  
Ыр жазууга ынтаа коюп киришсем,  
«Кириштин не?» – Тамашалап сурадың.  
Чынар болуп жетилүүгө тырышсам,  
«Тырыштың не?» – Келекелеп сурадың,  
Деги койчу, суй жыкканча сурадың,  
Деги качан бүтөөр әкен сурагың?

– Чыркыраган чындык жайың сезбеген,  
Чынар болуп өсөсүнбү, эмне сен?

Суроолорду сенин көөнүң эзилген,  
Сурабасам талбай туулган кезинден,  
Сурамакчы эмессиң сен өзүндөн.

Айтаарым бу: тажап мейли тажаба,  
Аткаруучу кызматыма мен бекмин.  
Ажал тооруп акыры бир көз жумсан,  
«Не өлдүн?» – деп, да бир суроо бермекмин.  
Кыскасы сен, кутулбайсың сурактан,  
Мен деген бу –  
кудай койгон сурак алчу желдетмин...

## МЕЗГИЛДЕН ӨЧ АЛУУ

(Отуз үч жашында мезгилсиз каза  
тапкан агам Аскербектин ыры).

Жан кыйбас достой жүрүп сездирбептир,  
Жашоомду түлкүдөй күү мезгил жептири.

Тымызын уурдабаса өмүрүмдөн,  
Таптакыр таң атпаптыр, кеч кирбептири.

Кас туруп кас экенин сездирибеген,  
Канчалык кара мұртәз мезгил деген.  
Каза таап арамдығын араң билдим.  
Кек кууймун, кечирбеймин, энчин берем:

Сайылтып камыштай тик чачтарыма,  
Чалынтып каар жашынган каштарыма,  
Жалынтып: «Жашоого сук артпаймын» – деп  
Чаңыртып үн чыгартпай: «Сактагыла!»

...Эч качан әби-сынын жоготпогон,  
Эч кайдан таппаган да коротпогон,  
А өзүм жашын жашайм көк асмандын,  
Мезгилди түбөлүккө тоготпогон...

## ЖАҢЫ НАСААТ

Күн муртуу кызарып,  
Көрүнгөндө чыгыштан,  
Сулуулукка суктанып,  
Карай бергин кызыксаң.

Бир мезгилге катпайт го,  
Азгырылып билинктей.  
Таң түш боло баштайт го,  
Күн жогору бийиктей.

Эми Күнгө, асманга,  
Өзүңдү-өзүң азгырып,  
Суктанам деп алданба,  
Курч көзүңдөн айрылып.

Кези келген маалында,  
Мәэннеттенип иштегин.  
Кызып турған каныңда,  
Буулукпасын жаш демиң.

Каарыйт ысык аптабы,  
Күн чыкканда төбөгө.  
Күйсүн мейли, жаш далы,  
Издеп кетпе көлөкө.

Кел атайын дайрага.  
Эч тартынуу кылбагын.  
Чөмүнүп ал кыйлага,  
Сезип сергүү жыргалын.

...Булуттарды жеткирип,  
Жапса кокус от көзүн.  
Шамал каары деп билип,  
Баамдал Күндү тап өзүң.

Булут баскан асманың,  
Ачылып же ачылбас.  
А сен мууну байкагын:  
Кечке чейин убак аз.

Болбойт жумуш бүтпөөчү –  
Бүткөр баарын жарыкта.  
Анык сени күтпөшү,  
Бой уруп Күн батышка.

Көп күндөрдүн бириңдей,  
Күн кызырып батканда.  
Калтырат го, изиндей,  
Жылдыздарды асманга...

## СААТ ЖӨНҮНДӨ ОЙ ТОЛГОО

Жашала элек убактар,  
Жашынып saatka,  
кезээрип,  
тизилип узун бир катар,  
Тургансыйт күтүп кезегин.

«Чыккын» деп saatтын жебеси,  
Жылганда дагы бир кадам.

(Көз жарып эсен энеси,  
Туулгандай жаңы бир адам),  
Суурулуп үзүм убакыт,  
Чыгат да секунд аталып,  
Өмүрү болуп адамдын,  
Калмакчы жылт деп жашалып.

...Суурулуп saatтан өткөндө,  
Мезгилди жалпы көргөзсө,  
Бир тыңшап адам жүрөгүн,  
Эсептейт толгон курагын.

...Ойлоймун кәэде,  
илгери,  
Саат ойлоп адам тапканча.  
Самандай кылып өмүрүн,  
Сапырды бөөда, oo канча!

Ойлоймун кәэде,  
азыр да,  
Убакыт саатсыз ағылса.  
Күтүүсүз түшөөр куланып,  
Келечек  
ачуу чаңырган.  
Күйөөрбүз дүрт-дүрт тутанып,  
Күйгөндөй тийип чагылган.

...Жашала элек убактар,  
Жашынып saatка,  
кеээрип.  
Тизилип узун бир катар,  
Тургансыйт күтүп кезегин...

\*\*\*  
Чыгарсам деп жылдарыңдын санагын,  
Кыйындыгы жоктой сезип көп деле.  
Алдыңа да, артыңа да барамын.  
Мына кызык  
Көргөнүмдөн көрөлөгим көп беле  
Өзүм турсун жетпөөчүдөй санагым.

Мезгил сенин,  
Же башталыш, же аягың жок беле...

## ЫР ЖӨНҮНДӨ ЫРГАКТАР

### УТУРУМДҮК КОШТОШУУ

Көңүлдөгү жаткан ойлорду,  
Качан болсо туруп камында,  
Акыры бир керек ойгонтуу,  
Эргүүлөрдүн келген маалында.

...Болушунча мүмкүн алыстай,  
Адамдардан качып баратам.  
Кандайдыр бир керен, табып жай,  
Кандайдыр ыр, балким, жаратам.

Качан? Кантип? Али белгисиз,  
Ойдогуну жазып алгыча.  
Болуп турал кайтып келгисиз,  
Көрүшкөнчө жакшы калгыла.

### ТАЛАП-СЕЛКИНЧЕК

Ыр жазууга канча болбо ынтызар,  
Учурунда коё билсең,  
талабың,  
Келечекте бүт чечээри чын чыгаар,  
Деп өзүмчө мындай жолго барамын:

Талабымды кыл аркандай чубайм да,  
Алайкуунун эки бийик чокусун:  
«Кара-Тума», «Эркеч» тоосу, –  
улайм да  
Аркан менен чыккыс кылыш эки учун,

Салып алыш талап-селкинчегимди,  
Тээп кирем шаңдантам деп жеримди.

Жазган ырлар  
көңүлдөгү жаза элек,  
Ырлар менен тымызын үн алышып,  
Оң-сол жактан селкинчекти өксүтпей,  
Күүлөтүшөт-күүлөтүшөт жарышып.

Селкинчегим тепкен кезде бийикке,  
Баарысынан атып чыгып жогору,  
Көк асмандан кең дүйнөгө биртке,  
Апкаарыбай көңүл бөлүп оболу,  
Кайра каалгып түшөөрүмдө,  
төмөн го,  
Тоонун койнун толук бойdon кором го.

Болсо дагы бир өзүмө ылайык,  
Алайкууга салган талап-селкинчек.  
Ай ким билет, келечектин иши бу,  
Көптөр аны үйрөнүшөөр, балким, тээп...

## ЫР ПИРИ

Ага дейре алда-кандай түш көрсөм,  
Уннучумун таңга жетип, жеткизбей.  
Ошондо бир табышмактуу түш көргөм,  
Өлсөм дагы көңүлүмдөн кеткистей.

...Бала чагым. Жашым ондо, чамасы  
Мейман болуп биздин үйдүн төрүндө,  
Алп денелүү киши отурат, карачы,  
Ырдап коюп эмнелердир жөнүндө.

Терме окшойт, калбай, эч ким, эч нерсе,  
(кудуретиң чексиз беле, оо пендэ!)

Бүт дитиндөн эргип-эргип ырдадын,  
Капилеттен мен ойгонуп кеткенче.

Түн жарымы. Түшүм... Ачсам көзүмдү,

Аягына чейин карбөй, аттиң, каап.  
Ар бир ырың, ар бир ыйык сөзүндү,  
Кайталоону каалайм неге, көңүл чаап?

Кызыгың кур, кылсам канча аракет,  
Эске келбей эч болбосо бир сабың,  
Таңга чейин тартып түйшүк-алакет,  
Өзүмдү-өзүм алгач ирет кыйнадым.

Толтурдунбу ырыңдагы дем менен,  
Көөдөнүмдү шардай уйлөп керилтип,  
Жерге сыйбай көктү гана эңсеген,  
Мен өзүмдөн сездим желдей женилдик.

Ошондонбу, кескин түрдө мүнөзүм,  
Токтоо тартып, эрте калды балалык.  
Сыйкыр ырды эстеримен күдөрүм  
узулбөдү, өссө да убак – аралык.

...Өттү мезгил, калдым сага түшүнүп,  
Касиеттүү ырдын ыйык пири деп.  
Бир түнүндү арнап менин түшүмө,  
Кирилтириң көп кулумдуң бири деп.

Кылым кезип, кыдырарсын дүйнөнү,  
Сен барбаган эл да калбай, жер калбай.  
Кез келгенде кең пейилиң сүйгөнү,  
Адатыңча аян берип ар кандай.

Аян ырың мен көчүрүп алчудай  
Эми түшкө экинчи бир кирбессин.  
Кезигишип, бир сырдашып калчудай,  
Өндөн, түшкөн бөөдө сени издеңмин.

Акырында болуп мага арга бир,  
Түйшүгүмдү тыянаттайм ойчулдай.  
Окурмандын көңүлүндө кайра бир  
Сени менен кездешүүгө болчудай...

## ТОО ҮРЫ

Үрларын тоонун тапканга,  
Сырларын ырдын ачканга,  
Качантан күштар болгомун.  
Аттаным тоого ак таңда.

Жөл менен,  
кетчү жогору,  
Дос болдум ынак оболу.  
Барууга ырдын үйүнө, –  
Болууга сүйкүм коногу.

Көңүлүм түштү бир ташка,  
Түбүндө балким ыр жатса,  
Алам деп бирок таппадым,  
Буюрсун ага, кім тапса.

Булакты көрүп сүйүнөм.  
Булакка терең үңүлөм.  
Ағызып ырды чыкчудай,  
Жердин тәэ жети түбүнөн.

...Тоо ырын издеп, иликтең,  
Жөл менен келем бийиктеп.  
Адырдан шамал токтотту,  
Ачайын сырды, кеп ук, деп:

«Тоо ырын аркар, кийик де,  
Мекени аскар бийикте.  
Жылдыздай бир күн жылт этээр,  
Абийир – ар бир жигитке»...

## АҚЫНДЫК ЖӨНҮНДӨ

(Т. Мукановдун элесине)

Баарыбызды ақын кылып албайт беле табигат.  
Кадырына жете билип, кастанласак эгерде.

Бирок дале түркөй бойdon жүрбәйбүзбү, аттиң каап.  
Чөккөн бойdon каран калгыр көр оокатың дегенге.

Ошондо да караманча куру жалак койбостон,  
Талант менен даарып коюп арабыздан кээ бири,  
Табышмактуу аян берип, ал сезимди ойгокон,  
Акын болуп ырлар үчүн арнасын деп өмүрүн.

Анын сырын өздөштүртүп бек түйгүстүп көнүлгө:  
«Адегенде кимдердир же эмнелердир жөнүндө,  
Көп адамдын сүйүү менен күйүүлөрү биригип,  
Жаратууга себеп болот жакшынакай бир ырды.  
Анан ал ой көөдөнүнө гүл сыйктуу тигилип,  
Өнмөйүнчө кыйнай берет, эзе берет акынды...»

Ошондондур, от жүрөгүн кубаныч же муң басып,  
Оо алардай бу жарыкта назик, сегич жан болбос.  
Баарыбыздын атыбыздан эргип-жанып ыр жазып,  
Баарыбыздын оомал-төкмөл күнүбүзгө тен жолдош.

Азыркыдай аздектелбейт беле жашоо аларсыз,  
Эч болбосо акын калкын ардактоону биз али  
үйрөнбөстөн канча жүрдүк, бул чындыктан кабарсыз –  
Алар өзү калайыктын каймагындай, мисалы.

Баарыбызды акын кылып албайт беле табигат,  
Кадырына жете билип, кастарласак эгерде.  
Бирок дале түркөй бойdon жүрбәйбүзбү, аттиң каап,  
Чөккөн бойdon каран калгыр көр оокатың дегенге...

## ШАМАЛДЫ ЭЭРЧҮҮ

Шамал чыкты... Көргүн деңизди,  
Жетелешип сансыз толкуну,  
Жээкке чайин ээрчиp келишти.  
Самагандай бирок болчубу?..

Учуучудай болуп дарактар,  
Каяккадыр тынбай умтулат.

Жүлмак беле эмне, тамырын,  
Умтулат да көпкө, умсунат...

...Этек-жеңден карман шамалды  
Ээрчип жатат бүткүл теребел.  
Жүбатаармын балким, аларды,  
Ээрчип кетсем жалгаз мен эгер.

\*\*\*

Тоо суулары –  
Күүлөп-күүлөп биз ыргыткан аркандай.  
Илип учу чалкыган көк деңизди,  
Бирок артка жүрбөйбүзбү тарталбай...

## БОЗ ҮЙ

Алатоом менин мынабу –  
мураска ата-бабалар,  
Калтырган боз үй сыңары.

Көз сал деп турат теребел:  
Дөңсөөлөр бу сандаган –  
Керилген канат кереге,  
Кыйма-чийме жолдору –  
кырчоо-боосу белем ээ.

Чокулары – ууктардай,  
Сайылат асман – түндүккө.  
Ак мөңгүлөр  
жабылган  
аппак туурдук-үзүкчө.

Бетегелүү беттери  
Курамалуу шырдактай.  
Ичинде мурас боз үйдүн,  
Канткенде жашайм ыр жазбай...

\*\*\*

Сан жылдыздар – аарылар,  
Асман анын уюгу.

Жаңырган Ай жаңыдан.  
Бал тұтқөрбөс ууру бу.

...Таңда асман – уюкту,  
Таштап Құнгө – корукчу,  
Учушат да алыска,  
Шире топтолп алышка.

Аны жыйнап көп, арбын,  
Кайтышыпса кечинде,  
Каалашынча жеп,  
балдын  
жүргөн кези Ай ээсинче.

Жылдыздардын, жаш Айды,  
Көрүп жаны кашайды.  
Чолпон жылдыз – аары эне,  
Чакты, чакмак баары эле  
Бирок калбай тепсенге,  
Үлгурду «ойт» кеткенге.

...Келип балга билинбей,  
Эчен ирет Ай – ууру.  
Тоюп, торго илинбей,  
Качып аман кутулду.

Анткен менен дайыма,  
Көшөрө кууп аары да,  
Жетсе «тыз-тыз» чагуучу,  
Ай шишип, көөп калуучу.

Он бешинчи тұнұндө,  
Баштаганда аары эне.  
Чагышты бейм тұнұлтө,  
Жабалактап баары эле.

Болуп жатып араңжан,  
Качып кетти араадан.  
Бут денеси уу жеген,  
Ырбап толуп шишиген.

Тараганча шишиги,  
Келгис болду Ай эми.

\*\*\*

Асман өзү – дыйкандай,  
А түн – бышкан кырмандай.

...Жылтылдаган миздери,  
Чалғы – жылдыздар менен,  
Чоң чабыкка кирди эми.

Керек кезде сыйкырлуу,  
Ай – кайрагын алат да,  
Чалгыларын мокогон,  
Ары-бери жанат да,

Ишке моюн бербegen,  
Каармандыгын жаратат, –  
Шилтеп чалғы дембе-дем,  
Чаап да бутөт – таң атат.

Алып Күнүн — бешилик,  
Жердин жарым шарына,  
Асман түндү беш илип,  
Жыйат эми камына...

\*\*\*

Чексиздикти көралбадым ачык турган асмандай.  
Чексиз аалам ошон учун сага сыйип баткандай.  
Сансыз сырын адамзаттан жашырып бек каткандай.

Сулуулукту көралбадым ачык турган асмандай.  
Сугум түшүп, теше тиктейм. Бирок эч бир көз канбай.  
Сүйүнөмүн, сүрдүгөмүн сырларынан ачкандай.

...Адамдар да сулуулукту, чексиздикти сүйгөндөн,  
Балким көктүн сулуулугун, чексиздигин үйрөнгөн...

## МАЙРАМ КҮН

Гүлдөп турган ушул учкул замандын,  
Ар бир күнү майрамдоого татыктуу.  
Сабырдуулук касиети адамдын,  
Каалоолорун көөденүнө катып бу,

Көп күттүрүп келчү улуу майрамда,  
Көөденүнө сыйбай маанай,  
гүлдөргө  
кондурушуп, толтурушуп шарларга,  
Өздөрү да сыйбай сыйчу үйлөргө.

Кең аянтта белгилешип майрамды,  
Келбетине чыгат улуу күн көркү:  
Көктү көздөй учурушуп шарларды,  
Бири-бирине тартуулашып гүлдөрдү.

Ана көргүн, асман-жердин ортосу,  
Майрам учун көөденүнө жыйдырган,  
Адамдардын кубанчынын ордосу –  
Улуу күнү коюунуна сыйдырган.

...Гүлдөп турган ушул учкул замандын,  
Ал бир күнү майрамдоого татыктуу.  
Сабырдуулук касиети адамдын,  
Каалоолорун көөденүнө катып бу...

## ЖЕРГЕ КУЛАГАН ТҮТҮН

Асмандын тирөөчүндөй бийик мору,  
Жетүүчү жерге чейин бийик бою,  
Өнөр жай бөлгөн түтүн – кара көөнү,  
Айдоодо, ўркуткөнсүп кирген төөнү!

«Ак булут болуп учуп кете көр деп,  
Ал жетсе айга, күнгө жете көр деп, –  
Артынан алдап-соолап суранууда.  
А түтүн каалгып жерге куланууда.

Тұтұндө да уят бар,  
мәлтүрөгөн,  
асманды кооздойт кайсы керкү менен...

\*\*\*

Алыстагы ысық жактын илебин,  
Алып кайтты келгиндер,  
Каруусу аз эрте жаздын жаш демин,  
Кубат болуп демдентээр.

Чыкылдаган суугу менен булчуңча,  
Чымырканып алган кыш,  
Жаздын деми улам күчөп умтулса,  
Мәенет басып ондон тыш,

Эрип кирет көл-шал болуп ак кары,  
Урап түшкөн сепилдей.  
Кысталышта керек әмес бүт баары,  
Керек качып, бекинмей!

Андан өтөөр амал-айла табылбай,  
Жыйнады да акылын,  
Каршылашып, бирок әч бир багынбай,  
Тоого жылды акырын.

Жаз кубалап аны белден ашырды,  
(Демин көр эй, зор иштин!)

А кыш качып, мәңгү-уяга жашынды,  
А жаз тойлойт жеңишин!

\* \* \*

Денизден сүзүп-сүзүп,  
Талаадан учуп-куйұп,  
Тоолордон тоголонуп,  
Жөл келет жөө күлүктөй –  
Жер шарын тегеренип,  
(Шумдуқ-эй, же күйүкпөй).  
...Мен неге таңыркайым,  
Мен деле жөө чуркайын...

\*\*\*

Элебей тепсеп кетүү күнөө, убал,  
Эшилген алтын күмдай аппак карды.  
Эшикке чыкпай үйдө күтө турал,  
Оо күдай, өзүң келип сактап калчы!.

\*\*\*

Жалбырактар жерге түшсө күбүлүп,  
Жай болоор деп жазга чейин жашынаар,  
Жердин жаны калбай катуу сүйүнүп,  
Жууркан кылды жазга чейин жамынаар...

\*\*\*

Тоолор алгач саякатка жөнөшүп,  
Төгөрөктүн төрт бурчун тең ачкан да,  
Эми бирин-бири таяп-жөлөшүп,  
Эринишпей чыгып барат асманга...

\*\*\*

Жаан төкту. Аныз бойлоп кетип аткам  
Мага не, кол чатырды тосуп алмай.  
Көк майсаң чөпкө анда өсүп аткан,  
Жамырайт жамгыр кудум козулардай.

Мен турдум кол чатырчан сумсайыңкы,  
Телмирип эстеликтең тээ байыркы.  
А чөптөр боюн керип мөлтүрөшүп,  
Ансайын көз көрүнөө өөрчүп-өсүп...

Жашынбай, кол чатырды катайынчы,  
Жашыrbай жаштык гүлүн ачайынчы,  
Жаш өскөн көк майсанга катарлашып,  
Жаш өскөн көк майсанга атаандашып.

\*\*\*

Дайра өзү салган эски нугунда,  
Бир калыптан өзгөрбөөчү кунунда,  
Агып келип канча мезгил кубасын,  
Бөксөртүп же толтура албайт куймасын.

Кечип әми жашоосунан жадачу,  
Албууттанып, ташкын болуп агат суу.  
Бирок, дале әч өзгөрүү болбоду,  
Зор куймасы бөксөрүп же толбоду.

Баштагыдай, түшүп көнүл ачыrbай,  
Киргил суудан адам качат алыстай.  
Анан дайра адамдарды сагынды,  
Тартылды да адатынча ағылды...

\*\*\*

Бир да жерге буйдалбай,  
Көксөп ағып келишсе,  
Жүүшшап жаткан уйлардай,  
(Кызыгың кур бул канда?)  
Тынчтык көөшүйт деңизде.

Тоонун өктөм суулары,  
Көк деңизде буулугуп,  
Шамалды ээрчиp чубады,  
(Күтүп, көөшүп турабы!)  
Зор толкундар суурулуп.

Жетелешкен боюнча,  
Жээкке барып чалынып,  
Тоого өктөм суулары,  
(Тоо кадыры бу дагы!)  
Кайтышууда табынып...

\*\*\*

Шамал чөлдүн кайтарган койчусундай,  
Ар кум үчүн жоопкөр болчусундай.

Чөл – кактаган ысыкта жуушаган сон,  
Каны катып, кебээрсип суусаган сон,

Шамал куюн-таягын үйүрөт да,  
Ары-бери чамынып жүгүрөт да,  
Чоор чалгандай ышкырып, созолонтот,  
Кумдар койдой айдакка түшүп жортот.

Анан жиндең, ансайын күтүргандай,  
Үйләйт чөлдү – саманды учургандай.

Шамал чөлдүн күмүнүн санын билет,  
Санап чыккан сапырып сансыз ирет...

## ЖОЛГО ЖААГАН КАР МЕНЕН СҮЙЛӨШҮҮ

– Ок тийген канаттуудай зорго түштүң.  
Ойлонбой, ошончодон жолго түштүң.  
Адамдар аянастан тепсейт эми,  
Катыгун, шорго түштүң, шорго түштүң.

Тепсенди жерге жаабай койбайсуңбу?  
Тээ тоого, мөңгүлөргө конбайсуңбу?  
Асманда булат болуп учуп жүрүп,  
Абийирин аппак кардын ойлойсуңбу?

– Мөңгүдө миң жыл тоңуп жатканчакты,  
Тоомунда тогуз жолдун жаткан жакшы.  
Миң жолу тебеленип, көл-шал ээрип,  
Миң жолу океанга аккан жакшы...

\*\*\*

Ысыккөлдөн ырыссысын тапчуудай,  
Ысык күмдан ыйык тумар такчуудай,  
Төгөрөктүн төрт бурчунун элдери,  
Келет көлгө, келет келгин ак куудай.

Байырлашып Ысыккөлдей бейишти,  
(Максаттары орундалып негизги)  
Бу жашоодо канча жыргал бар болсо,  
Баарын татып бүлдүркөндөй теришти.

...Ысыккөлүм, толкуп жээгىң жайкачы,  
Ынтаа коюп келгендерди байкачы,  
Алтын күмдан алыш касиетинди,  
Акын болуп кайтып жатат канчасы...